



JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ İLE KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ ARASINDA KURUMSAL İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ

Taraflar

MADDE 1- Bu protokolün tarafları, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ile Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'dir. İşbu protokolde yer alan "Taraflar" ibaresi tüm tarafları kapsamaktadır.

Amaç

MADDE 2- (1) İşbu kurumsal işbirliği protokolünün amacı, Tarafların hedefleri, işlevleri ve ortak yararları doğrultusunda bilimsel gelişmeye yönelik çalışmalarda bulunmaları ve verimli bir işbirliği sağlamaları üzerine genel bir çerçeve çizmektir.

(2) Bu amacın gerçekleştirilmesi için taraflar, kendi ulusal hukuklarına uygun olarak, karşılıklı yarar temelinde eğitim, araştırma ve yayın alanlarında işbirliğini geliştirecek ve çalışma alanları ve yöntemlerini belirleyeceklerdir.

Kapsam

MADDE 3- (1) Bu protokol, Tarafların ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim, bilimsel ve teknolojik araştırma geliştirme projeleri, araştırmaları, bilimsel, sosyal ve kültürel etkinlikler alanında yapılacak ortak çalışmaları ve yayınları konularında yürütülecek iş birliği esaslarını kapsar.

Yasal Dayanak

MADDE 4- Bu protokol, 12 Mart 1983 tarihli 17985 sayılı ve 2803 kanun numaralı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu, 4 Kasım 1981 tarihli 17506 sayı ve 2547 kanun numaralı Yükseköğretim Kanunu, 26 Ağustos 2017 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları ile Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği 'ne ve Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Tüzüğü'ne dayanılarak hazırlanmıştır.

İşbirliği Alanları

MADDE 5- Tarafların kendi eğitim öğretim alanlarında lisans ve lisansüstü eğitim derecesine ilişkin sağlanan burslar ve kontenjanlar, taraflar arasındaki anlaşmaya dayanmaktadır. İşbirliği alanları aşağıda belirtilen hususlardan oluşmaktadır.

(1) Jandarma Genel Komutanlığı (J.Gn.K.lığı) ve Sahil Güvenlik Komutanlığı (S.Gn.K.lığı) ile Tarafların ihtiyaç duyacağı lisans, lisansüstü eğitimler ile orta ve üst düzey yöneticiler ile astsubayların yetiştirilmesi kapsamında oluşturulacak eğitim sistemlerine yönelik işbirliği ve ortak eğitim programlarının düzenlenmesi, yüksek lisans ve doktora programlarında özel kontenjan planlanması,

(2) Taraflarca uzaktan eğitimde dâhil olmak üzere ihtiyaç duyulan konularda eğitim programlarının organize edilmesi,

(3) Karşılıklı olarak faydalı olduğu düşünülen konuların araştırılması, analizi ve ilgili materyallerin yayımlanması ve periyodik yayınlar dâhil olmak üzere yayın değişimi,

(4) Teorik, kurumsal ve pratik yönelimli bilimsel konferans, seminer, sempozyum ve çalıştay düzenlenmesi ve düzenlenen faaliyetlerde katılımcı/dinleyici statüsünde personel ve öğrenci kontenjanı ayrılması,

(5) Taraflar arasında ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim program ve faaliyetlerinin işletilmesi ve geliştirilmesi kapsamında öğretim üyesi değişimi ve görevlendirilmesi,

(6) Tarafların eğitim ve öğretime yönelik kütüphane, spor tesisleri, eğitim alanları ve teknoloji birimlerinden karşılıklı olarak istifade edilmesi,

(7) Tarafların bünyesinde faaliyet gösteren basımevi, yayınevi veya matbaa imkânlarından taraflara idari ve finansal planlamalar çerçevesinde imkân sağlanması,

(8) Tarafların bünyesinde faaliyet gösteren laboratuvar ve araştırma merkezlerinin sahip olduğu imkânlar, bilimsel araştırma kapsamında tarafların kullanımına karşılıklı yapılacak idari ve finansal planlamalar ve alt protokoller çerçevesinde açılması,

(9) Başta Erasmus + hareketlilikleri olmak üzere müşterek icra edilebilecek uluslararası projeler kapsamında iş birliğinin geliştirilmesi,

(10) Tarafların biri tarafından ve/veya müşterek olarak, ilgili ikili anlaşmalar veya protokoller çerçevesinde, Kırgızistan kolluk birimlerine yönelik icra edilecek eğitim öğretim faaliyetlerine gerekli desteğin verilmesinin sağlanmasıdır.

İşbirliği Mekanizmaları

MADDE 6- İşbirliği faaliyetlerinin koordine edilmesi için, taraflar bu Protokol çerçevesinde işbirliği programlarına ait finansal düzenlemeler ve diğer ilgili konular dâhil olmak üzere belirli düzenleme ve uygulamalardan sorumlu olacak birer koordinatör belirleyeceklerdir. İhtiyaç halinde, tarafların koordinatörü ve danışmanları aracılığıyla işbirliği programlarına ilişkin uygulama planları yapılacaktır.

Geçerlilik

MADDE 7- (1) Her bir etkinlik, proje ve program, Tarafların ortak rızaları ve Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ile Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nin yürürlükte olan kanun, yönetmelik ve teamüllerine uygun olarak finansal kaynağın sağlanması durumuna göre karara bağlanacaktır.

(2) Taraflar gerçekleştirmeyi planladıkları etkinlikler, proje ve programlar için Türkiye Cumhuriyeti'nin ilgili kurum ve kuruluşlarının sağladığı her türlü desteğe başvurabileceklerdir.

Alt Protokoller

MADDE 8- Bu protokol kapsamında yürütülecek her türlü faaliyet, etkinlik ve çalışmalara yönelik olarak Tarafların alt birimleri kendi aralarında işbirliği protokolü düzenleyebilir. Ancak alt protokollerin süresi bu protokolün geçerlilik süresini aşamaz. Devam eden faaliyetlere yönelik esaslar ile alt protokol ile bu protokol arasında uyumsuzluk durumlarında bu protokol hükümleri geçerlidir.

Süre ve Fesih

MADDE 9- Bu protokol imza tarihinden itibaren 3 (üç) yıl geçerlidir. Protokol süresinin bitiminden 60 (altmış) gün önce taraflardan biri protokolü sona erdirme iradesini yazılı olarak bildirmediği

takdirde, protokol her yıl gözden geçirilerek, tarafların da mutabık kalması durumunda her defasında 1'er (bire) yıl süreyle uygulamasına devam edilir.

(1) Protokol hangi nedenle sona ermiş olursa olsun protokolün sona erdiği tarih itibariyle devam eden kurslar için yasal eğitim süreleri boyunca protokol hükümleri devam ettirilecektir.

(2) Taraflardan biri, bu protokolda yazılı yükümlülüklerden herhangi birini yerine getirmemezse, diğer taraf bu durumu yazılı olarak bildirerek 10 (on) iş günü içerisinde düzeltilmesini isteyecektir. Söz konusu durum bu süre içinde düzeltilmediği takdirde, ilgili taraf protokolü feshetme hakkına sahip olacaktır.

(3) Protokol, Türkçe ve Kırgızca olarak taraflarca iki nüsha olarak tanzim edilir.

Uyuşmazlıkların Çözümü

MADDE 10- İşbu protokolün hükümlerinde belirtilmeyen konular veya uygulanmasından ve yorumlanmasından doğacak herhangi bir uyuşmazlık ve tartışma tarafların uygun birimlerinin konuya ilişkin çözüm ve kararları doğrultusunda, istişare ve uzlaşma yoluyla çözülecektir.

Bildirimler

MADDE 11- İşbu Protokol ile ilgili yazışmalar aşağıdaki adreslere veya tarafların yazılı olarak bildirecekleri yeni adreslere yapılacaktır.

(1)- JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ:

Adres: İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı 06805 Beytepe Çankaya/Ankara

Telefon: + 90 312 464 74 74

Belgegeçer: +90 312 464 46 77

(2)- KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ

Adres: Cengiz AYTMATOV Kampüsü (Cal), 720038, Bişkek, KIRGIZİSTAN

Telefon: +996 (312) 49 27 60

Belgegeçer: +996 (312) 49 27 56

Yürütme

MADDE 12- Protokol; eğitim, kurs ve diğer faaliyetleri koordine eden Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ve Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi tarafından yürütülür.

Her iki başkan, bu yetkilerini Başkan Yardımcısı/Rektör Yardımcısı/Genel Sekretere devredebilirler.

Yürürlük

MADDE 13- Protokol; eğitim, kurs ve diğer faaliyetleri düzenleyen Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ve Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi tarafından imzalandığı tarihte yürürlüğe girer...

15./05/2023

**Jandarma Ve Sahil Güvenlik
Akademisi adına**


**Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi
adına**



Tümgeneral Nuh KÖROĞLU



Dr. Baktıgül
KALAMBEKOVA



Prof. Dr. Alpaslan CEYLAN



**Жандармерия жана жээк коопсуздугу академиясы менен Кыргыз-Түрк «Манас»
университетинин ортосунда мекемелик кызматташуу тууралуу**

ПРОТОКОЛ

Протоколдун Тараптары:

1-берене: Жандармерия жана жээк коопсуздугу академиясы менен Кыргыз-Түрк «Манас» университети бул протоколдо Тараптар (*мындан ары Тараптар*) болуп саналышат.

Протоколдун максаты:

2-берене: (1) Тараптардын максаты – тараптардын функцияларын, эки тарапка пайда алып келүүчү илимий өнүгүүгө багытталган иштерин жана натыйжалуу кызматташууну жүзөгө ашыруу;

(2) Тараптар жогоруда сөз болгон максаттарды ишке ашыруу үчүн өздөрүнүн улуттук мыйзамдарына ылайык, эки тараптарга пайда алып келүүчү билим берүү тармагында, илимий-изилдөө жаатында жана публикацияларды жарыялоо боюнча кызматташтыкты бекемдеп, биргеликте иш алып баруу багыттарын жана ыкмаларын аныктайт.

Протоколдун мазмуну:

3-берене: (1) Ушул протоколдун мазмуну бакалавриат, магистратура жана докторантура программаларын жүзөгө ашыруу, илимий-изилдөө жана технологиялык изилдөөлөрдү жакшыртуу боюнча долбоорлорду ишке ашыруу, коомдук жана маданий иш-чараларды биргеликте уюштуруу жана публикацияларды жарыялоо багытында Тараптардын кызматташуусун камтыйт.

Юридикалык негиз:

4-берене: Ушул протокол 1983-жылдын 12-мартындагы «Жандармерия уюму, анын милдеттери жана ыйгарым укуктары» тууралуу №17985 жана №2803 мыйзамдарынын; 1981-жылдын 4-ноябрындагы «Жогорку билим берүү жөнүндө» №17506 жана №2547 мыйзамдарынын жана 2017-жылы 26-августта мамлекеттик гезитте жарыяланган “Жандармерия жана жээк коопсуздугу академиясынын Коопсуздук илимдери институтунун түптөлүшү, милдеттери жана иштөө ыкмалары” менен “ЖОЖдон кийинки билим берүү боюнча нускамасынын” жана Кыргыз-Түрк «Манас» университетинин Уставынын негизинде даярдалды.

Кызматташуу багыттары:

5-берене: Бакалавриат жана ЖОЖдон кийинки билим берүү программаларында берилген стипендия жана студенттерди кабыл алуу максатында бөлүнгөн квоталар Тараптардын макулдашуусунун негизинде аныкталат. Кызматташуу төмөнкү багыттар боюнча ишке ашырылат:

(1) Жандармериянын башкы командачылыгы (*ЖБК*), Жээк коопсуздук командирлиги (*ЖКК*) жана Тараптар муктаж болгон бакалавриат, ЖОЖдон кийинки билим берүү; орто жана жогорку звенодогу жетекчилер менен кенже офицерлерди даярдоого багытталган билим берүү программаларын түзүү жана аталган программалар алкагында кызматташуу; магистратура жана докторантура (*PhD*) программаларында өзгөчө квоталарды пландаштыруу;

(2) Тараптардын дистанттык билим берүү жана башка муктаждык жаралган багыттар боюнча билим берүү программаларын иштеп чыгуу;

(3) Эки тарапка пайда алып келүүчү темаларды изилдөө, анализ жүргүзүү жана тийиштүү материалдарды жарыялоо, мезгилдүү басылмалар жана башка бардык публикацияларды экинчи Тарап менен бөлүшүү;

(4) Мекемени өнүктүрүүгө багытталган илимий-теориялык, илимий-практикалык конференцияларды, семинарларды, симпозиумдарды жана отурумдарды уюштуруу. Мындай илимий иш-чараларга катышуучу жана угуучу катары катыша турган кызматкерлер менен студенттерге орундарды бөлүү;

(5) Тараптар үчүн иштелип чыга турган колледж, бакалавриат жана ЖОЖдон кийинки билим берүү программаларынын жана уюштурула турган иш-чаралардын алкагында доц. м. а., доц., проф., академиктерди алмашуу жана дайындоо;

(6) Билим берүү жана окутуу максатында Тараптар бири-биринин китепканасын, спорттук аянттарын, аудиторияларын жана технологиялык түзүмдөрүн колдоно алуусу;

(7) Тараптарга тиешелүү басмаканалардын административдик жана каржылык пландоо боюнча мүмкүнчүлүктөрүн пайдалануу;

(8) Тараптарга караштуу лабораториялар, илимий-изилдөө борборлорунун мүмкүнчүлүктөрүн, илимий-изилдөө иш-чараларын Тараптар биргеликте ишке ашыра турган административдик, каржылык пландаштыруунун жана кошумча келишимдин алкагында жөнгө салуу;

(9) Эрасмус + мобилдүүлүк жана башка биргелешип ишке ашырыла турган эл аралык долбоорлордун алкагында кызматташтыкты өнүктүрүү;

(10) Тараптардын бири тарабынан жана / же биргелешип, тиешелүү эки тараптуу келишимдердин же протоколдордун алкагында Кыргыз Республикасынын укук коргоо органдарынын түзүмдөрү үчүн жүргүзүлүүчү билим берүү иш-чараларына зарыл болгон тармактарда колдоо көрсөтүү.

Кызматташуу механизмдери:

6-берене: Тараптар ушул протоколдун алкагында кызматташуу иш-чараларын, программаларын, каржы жана башка тиешелүү маселелерин жөнгө салган жана өндүрүштүк жагдайларга жооптуу координаторду дайындайт. Зарыл болгон учурда Тараптардын координатору жана кеңешчилери аркылуу кызматташуу программаларына байланыштуу өндүрүштүк пландар түзүлөт.

Колдонулуу чөйрөсү:

7-берене: (1) Тараптардын макулдугу менен ар бир иш-чара, долбоор жана программа Жандармерия жана жээк коопсуздугу академиясынын жана Кыргыз-Түрк «Манас» университетинин күчүндөгү мыйзамдарына, нускамасына жана практикасына ылайык каржыланат;

(2) Тараптар пландаштырган иш-чараларды, долбоорлорду жана программаларды ишке ашыруу үчүн Түркия Республикасынын тиешелүү мекемелерине жана уюмдарына ар кандай жардам сурап кайрыла алышат.

Кошумча келишимдер:

8-берене: Ушул протоколдо камтылган иш-чараларды жүзөгө ашыруу үчүн Тараптарга караштуу болгон түзүмдөр кошумча келишимдерге кол коё алат. Бирок аталган кошумча келишимдердин жарактуулук мөөнөтү ушул протоколдун жарактуулук мөөнөтүнөн ашпоого тийиш. Кошумча келишим менен ушул протоколдогу жоболордо дал келбестиктер аныкталса, бул протоколдо камтылган жоболор күчүндө болот.

Протоколдун жарактуулук мөөнөтү жана күчүн жоготушу:

9-берене: Ушул протокол кол коюлган күндөн тартып, үч жыл бою күчүндө болот. Тараптардын бири экинчи тарапка протоколдун мөөнөтү аяктаганга чейин кеминде алтымыш күн мурун жазуу жүзүндө аны токтотуу ниети жөнүндө билдирбесе, протокол жыл сайын каралып чыгып, Тараптардын макулдугу менен дагы бир жылга жарактуулук мөөнөтү узартылат.

(1) Тигил же бул себептерден улам, бул протокол күчүн жоготсо, ошол мөөнөт ичинде өтүлүп жаткан курстар юридикалык билим берүү мөөнөтү аяктаганга чейин протоколдун жоболоруна ылайык ишке ашырылат;

(2) Эгерде Тараптардын бири бул протоколдогу кээ бир милдеттерди аткарбаса, ал тарапка экинчи тарап бул жагдайды он иш күнү ичинде жазуу жүзүндө билдирет жана бул кырдаалды оңдоону өтүнөт. Эгерде бул мөөнөт ичинде көйгөй чечилбесе, экинчи тарап протоколду токтотууга укуктуу;

(3) Ушул протокол түрк жана кыргыз тилдеринде эки нускадан даярдалды.

Келишпестиктерди жоюу:

10-берене: Ушул протокол камтыбай калган жагдайлар же бул протоколду ишке ашыруу учурунда келип чыккан келишпестиктер жана талаш-тартыштар Тараптардын тиешелүү түзүмдөрүнүн чечимдерине ылайык кеңеш берүү же бир чечимге келүү аркылуу чечилет.

Кат алышуу:

11-берене: Ушул протоколдун алкагындагы кат алышуулар төмөндөгү даректерге же Тараптар жазуу жүзүндө билдире турган жаңы даректерге жөнөтүлөт.

(1)- Жандармерия жана жээк коопсуздугу академиясы:

Дареги: Инжек Шеит Савжы Мехмет Селим Кира бульвары, № 06805. Бейтепе Чанкая / Анкара. **Телефон:** +90 312 464 74 74; **Факс:** +90 312 464 46 77.

(2)- Кыргыз-Түрк «Манас» университети:

Дареги: Ч. Айтматов атындагы Жал кичи районундагы студенттик шаарча, 720038, Бишкек, Кыргызстан. **Телефон:** +996 (312) 49 27 60; **Факс:** +996 (312) 49 27 56.

Протоколду ишке ашыруу:

12-берене: Ушул протокол билим берген, курстарды уюштурган жана башка иш-чараларды аткарган Жандармерия жана жээк коопсуздугу академиясы менен Кыргыз-Түрк «Манас» университети тарабынан ишке ашырылат.

Мекемелердин жетекчилери аталган ыйгарым укуктарды *Башчынын орун басары / Ректордун орун басары / Баш катчыга* өткөрүп бере алат.

Протоколдун күчүнө кириши:

13-берене: Ушул протокол билим берген, курстарды уюштурган жана башка иш-чараларды аткарган Жандармерия жана жээк коопсуздугу академиясы менен Кыргыз-Түрк «Манас» университети тарабынан кол коюлган күндөн тартып күчүнө кирет.

15/05/2023.

**Жандармерия жана жээк
коопсуздугу академиясы**



Генерал-майор Нух Көроглу

Кыргыз-Түрк «Манас» университети



э.и.к.Б.Р.Каламбекова



проф. докт. Алпаслан Жейлан